



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МЫЙЗАМЫ

**ЗАКОН**  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө»  
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана  
толуктоо киргизүү тууралуу

2014-жылдын 15-октябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку  
Кенешинен гарбынан кабыл алынган

**1-берене.** «Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө»  
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин  
Жарчысы, 2000-ж., № 1, 16-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

1. Преамбула күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 1-статьянын аталышы жана биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда  
баяндалсын:

«1-статья. Ушул Мыйзамдын максаты жана милдеттери

Ушул Мыйзамдын максаты тарыхый-маданий мурас объекттеринин сакталышын,  
корголушун жана ар тараптан натыйжалуу пайдаланылышын камсыз кылуу болуп  
саналат.

Ушул Мыйзамдын милдети тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу  
жагындагы социалдык-укуктук мамилелерди жөнгө салуу болуп саналат, атап айтканда:».

3. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 1<sup>1</sup>-статья менен толукталсын:

«1<sup>1</sup>-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагындагы эл үчүн бөтөнчө баалуулук  
болгон тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо жана пайдалануу жагындагы укуктук  
ченемдерди белгилейт.

Мыйзам бардык юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү, тарыхый-маданий  
мурас объекттерин коргоо жана пайдалануу жагындагы алардын укуктарын жана  
милдеттерин аныктайт.».



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МЫЙЗАМЫ

**ЗАКОН**  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики  
«Об охране и использовании историко-культурного наследия»

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики

15 октября 2014 года

**Статья 1.** Внести в Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании  
историко-культурного наследия» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,  
2000 г., № 1, ст. 16) следующие изменения и дополнение:

1. Преамбулу признать утратившей силу.

2. Название и абзац первой статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Цель и задачи настоящего Закона

Целью настоящего Закона является обеспечение сохранности, защиты и  
всестороннего эффективного использования объектов историко-культурного наследия.

Задачей настоящего Закона является регулирование социально-правовых  
отношений в области охраны и использования историко-культурного наследия, а  
именно:».

3. Закон дополнить статьей 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«Статья 1<sup>1</sup>. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает правовые нормы в области охраны и  
использования объектов историко-культурного наследия на территории Кыргызской  
Республики, представляющих собой уникальную ценность для народа.

Закон обязателен для всех юридических и физических лиц, определяет их права и  
обязанности в области охраны и использования объектов историко-культурного  
наследия.».

4. 2-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2-статья. Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ушул Мыйзамдан жана ага ылайык чыгарылган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден (мындан ары - эл аралык келишимдер) турат.».

5. 7-статьянын 3-бөлүгүндөгү «мамлекеттер аралык» деген сөздөр «эл аралык» деген сөздөргө алмаштырылсын.

6. 9-статьяда:

он биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- маданий баалуулуктарды чыгарып кетүү жана алып кирүү маселелерин жөнгө салат;”;

он бешинчи абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

7. 12-статьянын 1-бөлүгүндөгү «мыйзам актылары» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары» деген сөздөргө алмаштырылсын.

8. 19-статьянын 1-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Эгерде юридикалык же жеке жак коом үчүн тарыхый, көркөмдүк же башка баалуулуктарга ээ болгон өзүнө таандык мүлккө карата талапка ылайык эмес мамиле жасаса, бул мүлккө зыян келтирүүгө алып келсе, мындай мүлктү коргоо милдеттерине кирген мамлекеттик органдар же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менчик ээсине мүлккө карата мындай мамилени токтотуу жөнүндө эскертет.».

9. 20-статьянын 1-бөлүгүндөгү «ЮНЕСКОнун алдындагы Бүткүл дүйнөлүк мурас комитети» деген сөздөр «Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк мурастарды сактоо чөйрөсүндөгү бөлүмдөрү» деген сөздөргө алмаштырылсын.

10. 22-статьяда:

2-бөлүгүндөгү «ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурас комитетине» деген сөздөр «Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк мурастарды сактоо чөйрөсүндөгү бөлүмдөрүнө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-бөлүгүндөгү «эл аралык ченемдердин» деген сөздөр «тарыхый-маданий мурастарды коргоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

11. 32-статьянын 1 жана 2-бөлүктөрү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Суу каптап кетишине же ландшафтын олуттуу өзгөрүшүнө алып келүүчү курулуш, жол жумуштары же дын жерлерди өздөштүрүүнү, карьерлерди иштетүүнү же плотиналарды тургузууну жүргүзгөн уюмдар инженердик-издөө жумуштарынын стадиясында жана жерди которууда (трансформациялоодо) ажыратылган аймакта

4. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики об охране и использовании историко-культурного наследия

Законодательство Кыргызской Республики об охране и использовании историко-культурного наследия состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика (далее – международные договоры).».

5. В части 3 статьи 7 слово «межгосударственными» заменить словом «международными».

6. В статье 9:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«–регулирует вопросы вывоза и ввоза культурных ценностей;»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу.

7. В части 1 статьи 12 слова «законодательными актами» заменить словами «нормативными правовыми актами Кыргызской Республики».

8. Часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Если юридическое или физическое лицо ненадлежащим образом обращается с принадлежащим ему имуществом, имеющим историческую, художественную или иную ценность для общества, что влечет причинение вреда этому имуществу, государственные органы или органы местного самоуправления, в задачи которых входит охрана такого имущества, делают собственнику предупреждение о прекращении такого обращения с имуществом.».

9. В части 1 статьи 20 слова «Комитета всемирного наследия при ЮНЕСКО» заменить словами «подразделений Организации Объединенных Наций в сфере сохранения всемирного наследия».

10. В статье 22:

в части 2 слова «в Комитет всемирного наследия при ЮНЕСКО» заменить словами «в подразделения Организации Объединенных Наций в сфере сохранения всемирного наследия»;

в части 3 слова «международных норм» заменить словами «нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере охраны историко-культурного наследия».

11. Части 1 и 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Организации, ведущие строительные, дорожные работы или освоение целинных земель, разработку карьеров или возведение плотин, ведущих к затоплению или

тарыхый-маданий мурас объекттеринин бар же жок экендигине археологиялык изилдөө жүргүзүүгө милдеттүү.

Археологиялык изилдөө ушул Мыйзамдын 33-статьясына ылайык белгиленген тартипте ушул статьяда көрсөтүлгөн жумуштарды аткаруучу тапшырыкчылардын эсебинен жүргүзүлөт.

Археологиялык изилдөө жөнүндө корутунду маданият жагындагы ыңгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга жатат.».

12. 41-статьяда:

үчүнчү абзацындагы «бүткүл Дүйнөлүк мурас комитети (ЮНЕСКО)» деген сөздөр «Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк мурастарды сактоо чөйрөсүндөгү бөлүмдөрү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

алтыпчы абзацындагы «мамлекеттер ортосундагы» деген сөздөр «эл аралык» деген сөздөргө алмаштырылсын.

13. 42-статья күчүн жоготту деп таанылсын.

2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кпрет.

Кыргыз Республикасынын  
Президенти

А.Ш. Атамбаев

Бишкек ш.  
2014-жылдын 13-ноябры  
№ 151



существенному изменению ландшафта, на стадии инженерно-изыскательных работ п при переводе (трансформации) земли обязаны проводить археологическое обследование на наличие или отсутствие объектов историко-культурного наследия на отчуждаемой территории.

Археологическое обследование проводится за счет заказчиков выполнения работ, указанных в настоящей статье, в установленном порядке в соответствии со статьей 33 настоящего Закона.

Заключение об археологическом обследовании подлежит согласованию с уполномоченным государственным органом в области культуры.».

12. В статье 41:

в абзаце третьем слова «Комитетом всемирного наследия (ЮНЕСКО)» заменить словами «подразделениями Организации Объединенных Наций в сфере сохранения всемирного наследия»;

в абзаце шестом слово «межгосударственными» заменить словом «международными».

13. Статью 42 признать утратившей силу.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент  
Кыргызской Республики

А.Ш. Атамбаев

г. Бишкек  
13 ноября 2014 года  
№ 151

